

КБРМ  
2023-29

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР  
АКАДЕМИЯСЫНЫН ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ  
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ

ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ  
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ

КУСЕЙИН КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ  
БИШКЕК МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Д 10.23.667 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ

Кол жазма укугунда  
УДК: 82-1: 398.22(575.2)(043.3)

Сабыр уулу Амангелди

«Манас» эпосундагы диний түшүнүктөрдүн  
калыптануу эволюциясы  
(С. Орзбаковдун варианты боюнча)

10.01.09 – фольклористика

Филология илимдеринин кандидаты  
окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн  
жазылган диссертациянын  
**АВТОРЕФЕРАТЫ**

БИШКЕК – 2023

Диссертациялык иш Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун «Манас», фольклор жана ақындар поэзиясы белүмүндө аткарылды.

Илимий жетекчи:

Акматалиев Абылдашан Амантурович  
филология илимдеринин доктору, профессор,  
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер  
академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана  
адабият институтунун директору

Расмий оппоненттер:

Орозбекова Жылдыз Калмашевна  
филология илимдеринин доктору, Кыргыз  
Республикасынын Президентинин алдындагы  
мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын  
терағасынын орун басары

Усупова Мырзагүл Кадыевна  
филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз  
билим берүү академиясынын педагогика,  
психология жана социалдык-гуманитардык  
илимдер кафедрасынын башчысы

Жетектоочу уюм:

Ош мамлекеттик университетинин кыргыз  
адабияты кафедрасы (723500, Ош шаары,  
Ленин көчөсү, 331)

Диссертация 2023-жылдын 29-илюнунда saat 13.00до Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана Күсейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияларды коргоо боюнча түзүлген Д 10.23.667 диссертациялык кенешинин жыйында корголот (Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 547). Диссертацияны коргоо боюнча видеоконференцияга кириү шилтемеси: <https://vc.vak.kg/b/102-pms-nzx-ajn>

Диссертация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китепканасынан (Дареги: 720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265а), Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин (720033, Бишкек ш., Фрунзе көч. 547), К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин китепканаларынан (722044, Бишкек ш., Ч. Айтматов проспекти, 27) жана Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестациялык комиссиясынын электрондук порталынан тааныштууга болот.

Автореферат 2023-жылдын 29-майында таркатылды.

Диссертациялык кенештин  
окумуштуу катчысы,  
филология илимдеринин кандидаты

Ыйсаева Н.Т.

## ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Кыргыз Республикасында эгемендүүлүктүн ыргагы менен коомдук аң-сезим өзгөрүп, кыргыз элинин улуттук дөөлөттөрүн кайран баалап чыгуу процесси күч алды. Айрыкча, тарыхтын актай барактарына саресеп салып, коммунистик партиянын интернационалдык саясаты менен атеистик дүйнө кабылдоо идеялары кыргыз элинин диний ишенимин эркин изилдөөгө кедергисин тийгизди. Ошоидой болсо да Т.Д. Баялиевын «Доисламские верования и их пережитки у киргизов» [Баялиева, Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов [Текст] / Баялиева Т.Д. – Фрунзе: Илим. 1972. – 160 б.]; В.М. Жирмунскийдин «Тюркский героический эпос» [Жирмунский, В.М. Тюркский героический эпос [Текст] / В. М. Жирмунский. – Ленинград: Наука, 1947. – 727 с.]; Э. Абылдаевдин «Манас» эпосунун тарыхый өнүгүшүнүн негизги этаптары» [Абылдаев, Э. “Манас” эпосунун тарыхый өнүгүшүнүн негизги этаптары [Текст] / Э. Абылдаев. – Фрунзе: Илим, 1981. – 265 б.]; С..М. Абрамзондун «Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер» [Абрамзон С.М. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер [Текст] / Абрамзон С.М. – Бишкек: Кыргызстан, 1999. – 868 б.]; Р. Сарыпбековдун «Алмамбеттин образынын эволюциялык өнүгүшү» [Сарыпбеков Р. Алмамбеттин образынын эволюциялык өнүгүшү [Текст] / Сарыпбеков Р. – Фрунзе, 1977. – 251 б.] сыйктуу ж.б. окумуштуулардын ата-бабалар тутуп келген диний ишенимдери тууралуу изилдөөлөрү жарык көрдү.

XXI кылымда дүйнөлүк алкакта болуп жактан глобализация процесси ар бир элдин улуттук аң-сезимин аныктоо, еткөн тарыхта ким элек, ким болдук сыйктуу суроолор кабыргасынан коюлуп турганда «Манас» эпосу сыйктуу руханий дөөлөттөрдүн теренден, ар тараалтуу изилдениши теманын актуалдуулугун жаратып олтурат. Философ жана саясат таануучу Сэмюэль Хантингтон XXI кылымда дүйнө эли маданий-баалуулуктары менен алака катышка келип, цивилизациялык карама-каршылык орун аларын эскерткен. Азыркы учурда ошондой процесстер болуп жатканын көрүп олтурабыз. Айрыкча, эгемендүүлүк алгандан тарта демократиялык баалуулуктарды түү тутуп, эркин коомдун түзүлүшү менен ар кандай диний агымдар келип кирип, ақырында диний баш аламандыкты пайда кылды. Союз мезгилинде коммунистик партиянын идеологиялык саясаты – кино, театр, адабият, балет сыйктуу ж.б. тармактар менен жарандардын руханий жан-дүйнөсүн азыктандырып келсе, ал держава жашоосун токтоткондон кийин кыр-

гыз элине тыштан келген идеология таасирин тийгизип, ар түрдүү көз караштагы адамдарды пайда кылды. Анын ичинде саясый-идеологиялык максатты көздөгөн диний топтор демократиялык баалуулуктарга жамынып алыш, кыргыз элинин улуттук дөөлөттерүн, каада-салттарын дискредитацияга дуушар кылып, иденттүүлүктүү жоготуу максатын көздөп алышты. Мындай баш-аламан мезгилде «Манас» эпосу жана андагы диний ишенимдер кыргыз элинин улут катары өзүн сактап калуусу темир казык сыйктуу милдет аткарат. Ошондуктан, С. Орозбаковдун вариантына тийиштүү «Манас» эпосун анализге алыш, андагы диний ишенимдерге комплекстүү баа берүү зарылчылыгы турат.

Диссертациянын темасынын негизги илимий иштер менен болгон байланышы. Илимий изилдөөнүн темасы КР УИАнын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун илимий иштеринин планына жана ЖОЖдордогу филология илиминин фольклористика багытындагы окуу программаларына туура келет.

Илимий иштин максаты жана милдеттери. С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосундагы диний ишенимдердин – эволюциялык, символдук, функционалдык маселелери каралып, системалуу анализ жасоо. Андан тышкary С. Карадаевдин, Тоголок Молдонун вариантындагы «Манас» эпосунда диний мотивдер менен салыштырып, манасчылык чеберчилигине илимий объективдүү баа берүү. «Манас» эпосун изилдөөдө тарыхый-салыштырма жана типологиялык методдорунан тышкary аналитикалык психологиянын методдору аркылуу алгачкы диний ишенимдердин көркөм функциясы, эволюциялык өсүп-өнүгүү процесси жана архетип символдорого ислам дининин элементтери келип киргендиги тууралуу идея анализденет. Бул максатты ишке ашырууда алдыга төмөндөгүдөй милдеттер коюлду:

1. «Манас» эпосундагы диний мотивдерди изилдөөнүн тарыхый тамыры жана теориялык-методологиялык негиздерин анализге алуу;

2. С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосунда алгачкы диний ишенимдердин (тотемизм, анимизм, фетишизм) көркөмдүк табияты – символ, функция маселелери каралат. Айрыкча, көк берүү болуп кубулган кайберендин тотемдик башаты жана анын эпостогу көркөмдүк милдети;

3. С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосунда кыргыз дүйнөтаанымын концепциялуу анализге алыш, ааламдын модедин жана анын борборундагы адамдын маңызын, аксиологиялык баалуулуктарын, өлүм-өмүр маселесин талдоо менен системалуу баа берүү;

4. С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосунда кыргыз дүйнөтаанымынын алкагында көк берүү болуп кубулган кайберендин көркөмдүк кызматынын эволюциялык өнүгүү процесси каралат;

5. С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосунда көздешкен диний ишенимдердин көркөмдүк милдети жана диний мотив катары поэтизацияланышы;

6. С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосундагы кырк чилтен, Айкожонун мифологиялык башаты жана аталган образдардын көркөмдүк милдетин аныктоо;

7. С. Орозбаковдун варианты менен С. Карадаев, Тоголок Молдонун вариантыннан менен салыштырып, сюжеттик мазмунундагы окоштуктар, образдар системасындагы айырмачылыктар каралат;

**Изилдоонуу теориялык-практикалык мааниси.** Диссертациялык иш «Манас» эпосун иликтөөгө белгилүү деңгээлде салым кошот жана келечекте жүргүзүлгөн илимий-изилдөө иштерине илимий-теориялык жактан негиз болуп бере алат. Изилдөөдө алынган жыйынтыктар жакорку окуу жайларында, орто мектептерде «Манастаануу» боюнча курстарды окутууда, илимий окууларды уюштурууда курстук жана дипломдук иштерди жазууда материал болуп бере алат.

**Илимий иштин жаңылыгы.** С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосундагы диний ишенимдердин көркөм табиятын, эволюциялык өнүгүшүү, символдук абалына алгач ирээт системалуу баа берилип жатканы жаңычылдыгынан кабар берет. Элдик оозеки чыгармачылыктагы диний ишенимдерди тарыхый-салыштырма, салыштырма-типологиялык методдорунан тышкary аналитикалык психологиянын методологиялык негиздери менен изилдөө жасалып жатканы илимий эмгектин жаңычылдыгын түзүп турат.

**Коргоого коюлучу негизги жоболор:**

1. «Манас» эпосундагы диний мотивдерди изилдөөнүн тарыхый жана теориялык-методологиялык негизи бар;

2. «Манас» эпосунда тотемдик, анимистик ишенимдердин аркасы менен көк берүү болуп кубулган кайберендин көркөм образы архетип символго айланган;

3. С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосундагы диний мотивдердин элементтери фольклористикалык, тарыхый-этнографиялык, философиялык, психологиялык көз караштардын алкагында каралып, «Манас» эпосунун өзөгү тәцирчилик дүйнөтаанымынын концепциясында калыптанып, кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүн сактап калууда тарыхый милдетин аткарган. С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосунда тәцирчилик дүйнөтаанымы ааламдын модедине, өлүм-өмүр маселесине синип, элдин бейаң деңгээлине чөгүп кеткен;

4. С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосунда көк берүү, кайберендин көркөм кызматы Манас баатырдын жашоодогу максатын

аныктап, элдин башын бириктирип, Ата-Мекенди душмандардан боштуп, азаттык үчүн күрөшүүгө чакырып олтурат;

5. «Манас» эпосунда (С. Орозбаков) көптөгөн диндердин ( зороастризм, тенирчилик, ламаизм, шиизм (кызылбаштар) несторчулук, ислам) элементтери сакталган жана эпикалык каармандардын тутуп келген динни катары кездешет;

6. С. Орозбаков «Манас» эпосуна кырк чилтен жана Айкожонун образына диний элементтер менен ширелиштирип, баатырдык духтун алкагында кыргыздын маданий баалуулуктарына шайкеш келген образга айланып кеткен;

7. «Манас» эпосунда көптөгөн диний мотивдердин элементтери келип кирип, көркөм функцияны аткарып калган. Башка манасчылардан айырмаланып, С. Орозбаковдун вариантында ислам дининдеги мифологиялык образдарды, Ыйык Курандагы окуяларды, сүрөөлөрдү, аяттарды ырга айлантып, поэтикалык көркөм чеберчилик менен кынаптаган. Тагыраагы, С. Орозбаков манасчылык өнөрүнүн аркасы менен ислам дининдеги ясавия-накшбандия суфийлик идеяларды «Манас» эпосуна киргизип, баатырдык духтун алкагында кыргыздын маданий баалуулуктарына шайкеш кылып, көркөм иштеп чыга алган.

**Изилдөөчүүни жеке салымы.** С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосундагы диний ишенимдерди системалаштырып, айкөл Манастын эпикалык баатыр болуп калыптанышында көк бөрү болуп кубулган кайберендин, кырк чилтендин, Айкожонун көркөм кызматы тууралуу илимий-теориялык көз караштар айттылды. Көк бөрү болуп кубулган кайберендин, кырк чилтендин, Айкожонун эпостогу образдaryна аналитикалык психологиянын теориялык көз караштары менен баа берилип, гипотезалар сунушталды. «Манас» эпосундагы диний ишенимдерди классификациялоодо эпостун катмарлануу теориясын эске алып, 3 этап менен калыптанганы гипотеза катары сунушталып, ар бир катмарга тийиштүү мүнөздөмө берилди.

**Диссертациянын илимий жыйынтыктарынын аprobациялашы.** Диссертациядан алынган илимий жыйынтыктар баяндама түрүндө Казакстан Республикасында еткөн «Дуулати окуулары – 2016» (Тема: «Түрк дүйнөсү жана М.Х. Дуулати») деп аталган эл аралык конференцияда, КР УИАнын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту еткөргөн «Юнусалиев окуулары – 2015» жана «Айтматов окуулары – 2016» деп аталган республикалык жана эл аралык илимий конференцияларда, семинарларда чагылдырылды.

**Диссертациянын жыйынтыктарынын илимий макалаларда толук чагылдырылышы.** Иштин негизги жоболору РИНЦ (Российс-

кий индекс научного цитирования) тутумуна кириүүчү Кыргызстандын илимий журналдарында чагылдырылып, жалпы 11 (он бир) макала жарык көргөн.

**Диссертациянын түзүлүшү.** Диссертациялык иш киришүүдөн жана эки баптан, баптар боюнча корутундулардан, пайдаланылган адабияттардын тизмесинен турат. Иштин негизги бөлүмү - 170 бет.

## ИЗИЛДӨӨНҮН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүдө иштин жалпы мүнөздөмөсү, теманын актуалдуулугу, максаты жана милдеттери, жаңылыгы, теориялык жана практикалык мааниси, коргоого коюлган негизги жоболор жана изилдөөнүн жыйынтыктарынын аprobацияланышы берилди.

«Манас» эпосундагы диний ишенимдердин теориялык-методологиялык негиздери» деп аталган биринчи бап З бөлүмдөн турат. Бул бапта «Манас» эпосундагы диний ишенимдердин изилдениш тарыхы, эпостогу диний ишенимдерди анализдеенүн теориялык-методологиялык негиздери жана көөнө диний ишенимдердин орду анализге алынды. Кыргыз элинин эпикалык дастаны «Манас» эпосундагы диний ишенимдер Совет мэзгилиnde изилденген тема болгондуктан, бул теманы илимий сыйкаттоодон еткөрүү максатка ылайык.

1.1. «Манас» эпосундагы диний ишенимдердин изилдениш тарыхы. Кыргыз элинин тарыхында диний процесстер жана «Манас» эпосундагы диний ишенимдер тууралуу изилдөөлөр тарых, философия, фольклористика, манастаануу багытында колго алынган. Ч. Валиханов жана В. Радловдун жазып алган тексттери Совет мэзгилине чейин жазылып калганы менен баалуу. Анткени, 18-19-кылымдагы жазылып алынган «Манас» эпосунун тексттери менен кыргыз элинин диний ой жүгүртүүсү, этика-эстетикалык көз караштары, каада-салты, ырымжырымдары боюнча комплекстүү илимий теориялык жыйынтык чыгаруу илим үчүн маанилүү.

Совет мэзгилинде кыргыз элинин маданиятын, тарыхын, фольклорун изилдөөгө алган окумуштулардын көпчүлүгү дин маселесин кыя етө алышкан эмес. С.М. Абрамзон, С.Е. Малов жана кыргыз окумуштулары Б. Солтоноев, Дж.Баялиева, С. Табышалиев, Ш. Акмоддоева, М. Мамыров, Р.З. Кыдырбаева, Э. Абылдаев, Р. Сарыпбеков, И. Молдobaев сыйкаттуу илимпоздор диний ишеним боюнча ез пикирлерин ортого салган.

«Манас» таануу илимине чыйыр салган окумуштулардын бири, профессор Р.З. Кыдырбаевынын («Эпос Манас. Генезис. Поэтика. Сказительство» (1996); («В начале было слово» (2013) змектери «Манас»

эпосу боюнча илимий эмгектердин сап башында турат. Төцир, умай, жер-сүү күлттәрында кыргыздардың байыркы ишеними көргөзүп турганын белгилейт.

Ислам дининин «Манас» эпосунун тексттерине жана маанисine тиизиген таасири тууралуу «В начале было слово» деген монографиясында анализге алган. Анда «Манас» эпосунун сюжетине исламдык мотивдердин кириши тарыхый кырдаал менен негизделсе, экинчиден, манасчылар ислам ишенимдерин киргизген деген ойдо. Ислам дини «Манас» эпосунун Бакай, Кошой, Алмамбет, Каныкең сыйктуу ж.б. каармандарга ислам дининин элементтери таасир этип, архаикалык-мифологиялык катмардагы «акылман карыя», «эр жүрөк баатыр», «жайчы» деген образдарга исламдык боектор менен синкреттешип калган деген көз карашты берген. Кыргыз элинин көөнө ишенимдерин менен ислам дини ылайыкташып, эпостун сюжетине, поэтикасына, образдар системасына синип кетип, бир бүтүндүктүү түзүп калган.

Ж. Орозбекованын «Манасчылык өнөрдүн тарыхый өсүп-өнүгүү жолу» (2003) деп аталган докторлук диссертациясында кереметтүү түштөрдүн диний ишенимдер менен карым-катнашын карап, илимий объективдүү баа берген. Айрыкча, манасчылык өнөрдүн табиятын ачууда диний ишенимдердин таасирин айтпай кетүү негизсиз экенин белгилеген. Л. Я. Штернбергдин жана Э. Тейлордун көз карашына таянып, айтуучулук өнерго тотемдик, анимистик, фетиштик ишенимдердин таасир бергенин белгилейт. Андан тышкaryы кыргыз элинин руханий көрөнгөсүн көтөрүп жүргөн манасчылардың түштөрүн Мухаммед жана Будданын түштөрү менен парелель көлтирип, З. Фрейд жана К.Г. Юнгдун ойлору менен теориялык жактан бекемдеген.

Н. Нарынбаева (2011), Г. Орозова (2017), Ж.К. Орозбекова (2014), Г. Жамғырчиева (2015), Н. Х. Бекмухамедова (2019), З. Кулбаракова (2019) К. Маданова (2022) деген илимий эмгектерин белгилейбиз.

Жогорудагы эмгектерде изилдөөлөр кыргыз тарыхындагы жана «Манас» эпосундагы диний ишенимдерге кайрылып, кандайдыр бир проблемаларды көтөрүүдө кыйыр түрдө болсо да кайрылып кеткенин баамдасак болот. Бирок С. Орозбаковдун вариантындагы диний ишенимдерге системалуу кайрылып, анализге алынбаганы изилдөөнүн актуалдуулугун жаратып олтурат. Диссертациялык ишибиз ушул проблемалардын баарын карап, жыйынтыктуу системалуу түрдө практикалык жана теориялык натыйжаларды алууга багытталды.

1.2. «Манас» эпосундагы диний ишенимдерди изилдөөнүн теориялык-методологиялык негиздери, изилдөөнүн объектиси жана предмети. «Манас» эпосунун калыптануу процесси тууралуу илимий

көз караштарда эпос – көптөгөн убакытты башынан еткөрүп, архаикалык-мифологиялык доордон тарта соңку тарыхый окуялардын тутумунан түзүлүп, бир бүтүндүктүү түзүп турганын белгилешкен. Алардын ичинен В. М. Жирмунский жана Р.З. Кыдыраеванын катмарлануу көз караштарын эске алып, «Манас» эпосундагы диний ишенимдер дагы дал ошондой процесстерди башынан еткөргөнүн белгилейбиз. Ошондуктан, эпостогу диний ишенимдер төмөндөгүдөй системада катмарланганын гипотеза катары сунуш кылдык: 1. Көөнө диний ишенимдердин архаикалык-мифологиялык катмары. 2. Төцирчилик дүйнөтааным катмары. 3. Соңку ислам дининин катмары.

Советтик мезгилден тарта изилдөөнүн аспектисине алынганы менен «Манас» эпосунун ичиндеги диний ишенимдерге системалуу мамиле жасаганга коммунисттик идеологиянын принциптери бөгөт кооп келсе, анын үстүнө салыштырма-тарыхый жана типологиялык изилдөө методдору аркылуу «Манас» эпосундагы сакралдуу идеяларды ез деңгээлинде анализ кылууга мумкүнчүлүк бере албай калды. Ошондуктан, максатыбыз – бул иште «Манас» эпосундагы диний ишенимдерге, алардын көркөм кызматына, эволюциялык өнүгүү этаптарына кайрылып, эпикалык каармандардын образына берген таасирин аналитикалык психологиянын методдору менен объективдүү анализге алуу болуп саналат.

Изилдөөнүн объектиси. Залкар манасчы С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосунун академиялык басылышындагы тексттер изилдөөнүн объектиси болуп саналат. Советтик доордо коммунисттик партиянын идеологиялык саясатынын натыйжаласында элдик оозеки чыгармачылыктын туундусу болгон фольклордук материалдардагы, ақындар поэзиясындагы диний ишенимдерге байланыштуу тексттер, көз караштар бут тосууга учурал, илимий изилдөөнүн объектисине алынбай, комплекстүү изилденбей келди. Айрыкча, 1952-жылдагы «Эпостун элдүүлүлүгүнө» байланыштуу еткөрүлгөн бүткүл сооздук илимий конференцияда С. Орозбаковдун вариантындагы диний ишенимдерге басым жасалып, көп сын көз караштарга учуралган. Дал ушуга окшогон окуялар С. Орозбаковдун вариантындагы диний өзгөчөлүктөргө кайрылып, изилдөөнүн объектисине айлантууга тосколдук кылып келди. Негизи С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосунун жалпы көлөмү 180 378 ыр саптан турат. 1978–82-жылдар аралыгында С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосу жарыяланганда 80 миң гана сабы жарыяланган. Көптөгөн жерлери кыскартылып калган. Ошондуктан, Эгемендүүлүк алгандан кийин академик А. Акматалиевдин жана С. Мусаевдин редакциясы алдында академиялык басылышы жарыяланып, анда С. Орозбаковдун жазылышы алынган жалпы

текст жарыланган. Аталган тексттер биздин изилдөөнүн объектисине алынды.

**Изилдөөнүн негизи предмети** С. Ороздаковдун вариантындагы диний ишенимдердин эволюциялык калыптанышы. С. Ороздаковдун башка манасчылардан айырмалап турган өзгөчөлүктөрүнүн бири диний мотивдерди, окуяларды, мифологиялык түшүнүктөрдү эпостун тексттерине киргизип, динди жайылтууна максат кылган. Ошондуктан, көнө мотивдерине кайрылуу аркылуу эпостун езөгү башка түшүнүктөр менен калыптанып, соңку мезгилдерде диний ишенимдер су-нушталганын да көрсөтө кетүү. Айрыкча, кайберен, кырк чилтен, көк бөрү, Айкожонун образдары айкөл Манасты мусулман кылууда чон роль ойноп келген. Дал ушул аталган образдардын эволюциялык калыптанышына басым жасалып, кандай стадиялык процесстерди басып еткөнү илимий изилдөөгө алынат.

С. Ороздаковдун вариантынын өзгөчөлүгүн көрсөтүү максатында залкар манасчылар С. Карадаев, Тоголок Молдонун бизге таштап кеткен вариантары салыштыруу жана ойду толуктоо максатында пайдаланылат. Анткени, манасчылардын чыгармачылык дараметин, өзгөчөлүгүн көрсөтүшүчүн салыштырма планда кароо максатка ылайык. С. Ороздаков башка манасчылардан өзгөчөлөнтүп турган жагы диний мотивдерди «Манас» эпосуна синтездей ала турган интеллектуалдык деңгээли, чыгармачылык таланты менен айырмаланып турат.

Диний образдарды анализдө К. Г. Юнгдун аналитикалык психологиянын теориялык методологиялык негиздери бир топ маселелерди кабыргасынан кооп жана аны чечүүгө мүмкүнчүлүк берет. Тактап айтканда, диний образдар архетип символ катары каралып, аны изилдөө аркылуу кыргыз элинин руханий дөөлөттөрүнүн сакралдуу түйүнүн жандырмагын жандыра алгандыгы менен өзгөчөлөнүп турат.

**1.3. «Манас» эпосундагы коопи диний ишенимдердин көркөм функциясы.** Бул параграфта С. Ороздаковдун вариантындагы «Манас» эпосунда алгачкы диний ишенимдер – тотемизм, анимизм, фетишизм, магиялык ырым-жырым элементтери тууралуу айтылып, көркөмдүк кызматы анализге алынды. С. Ороздаковдун вариантындагы «Манас» эпосунун сюжеттинде бала Манастын баатыр Манас болуп руханий жактан кайра жаралышына таасир берген көк бөрү болуп кубулган кайберендин көркөм кызматына басым жасалды. Ошондуктан, көк бөрү жана кайберен тууралуу көнө диний ишенимдерге кайрылып, кыргыз элдик санжырада, түрк тилдүү элдердин мифологиялык баяндары менен салыштыруу жүргүзүлдү. Айрыкча, Манас баатырдын образынын ачылышына жана мүнөзүнүн калыптанышына тотемдик ишенимдер таасир

берген. Элдик ишенимде адамдар менен тотемдик осүмдүк же жан-жаныбарлар руханий байланышта болуп, этин жесе, ары күчтүү, ары кайраттуу баатыр болуп чыгат деп ойлошкон. Мисалы:

«Сорпосун ичем жуда!» – деп,

Эки аяктай сорпосун

Немесин койбой жалмады

Байбиченин талгагы

**Магдырап канып калганы»** [Ороздаков С. «Манас» [Текст] / – С. Ороздаков «Манас» эпосу 1-китеп. – Бишкек: Бийниктик. 1995. 128-б.], – деген саптар менен Чыйырдынын боюнда бар мезгилинде жолборстун жүрөгүн талгак болуп, Карамергендин жолборс атканын угуп жылкычысы Байдалыны алып кел деп жиберет. Жолборстун жүрөгүн бышырып, сорпосун ичип талгагы канат. Бул окуя аркылуу келечекте төрөлө турган баатырга шердин, жолборстун мүнөздөрү өтүп, тайманбас, эр жүрөк, намыска бекем болуп төрөлөт деген кыргыз элинде ишеним болгон. С. Карадаевдин вариантындагы «Манас» эпосунда Манас баатыр төрөлгөндө кара чаар кабылан капиталынан чамынып, баланы үч аттап өтүп кайып болуп кетет. Кесөө куйрук көк арстан оң ийнинен чамынып, сол ийнинен бир жыттап, оң ийнинен бир жыттап, берендин жанына кошо жатып алат. Баатырдын сүрүн көргөн кемпирлер жүрөгү түшүп өлөт. Ошондон, «көк жал Манас», «кабылан Манас», «карстан Манас», «бөрү Манас» деп аталган эпитеттери калыптанган.

Байыркы шумер элинин «Гилгамеш» эпосунда башкы каарманы жаш кезинде Урук элинин тынчын алыш, ээн баш болуп, бейбаштык кылат, ал эми сибир-татар элдеринин «Ак Кубек» дастанынын башкы каарманы төрөлгөндө эле атасынын кылышын көтөрүп алыш, жортулга чыгат. Ошол сыйктуу эле Манас чоноюп келе жатканда «урунарга тоо таппай, урушарага жоо таппай» ээн баш болот. Дүйнөлүк эпикалык сюжетте баатырдын чоноюшу, алгачкы эрдиктери баатырдык баш ала-мандык менен коштолот.

С. Ороздаковдун вариантында Жакып жаш Манастын «урушарага жоо таппай, урунарга тоо таппай», думана көрсө кыйнап, молдо көрсө сабап турган жүрүм-турумуна нааразы болуп, жашоонун баркын, байлыктын баркын сезсин деп, Ошпурга койчу кылыш жиберет. Ал жерден да тынч жүрбөй балдарды топтоп алыш койлорду союп жеп, каршы чыккан балдарды сабап айласын кетирет. Ошпур Жакып менен Чыйырдыга баласынын кылыштарын айтып, нааразы болот. Чегебай экөө кой кайтарып жүргөн мезгилде көк бөрү бир козуну тиштеп катат. Айкөл Манас көк бөрүнүн аркасынан жүрүп олтуруп, үнкүрдөн кайберен-кырк чилтенге жолугат, ал мындай берилет:

«Адамдар анда кеп айтат:  
«Андан көр, балам – деп, айтат –  
Бөрү болгон биз – деди, –  
Белекчө жансыз сиз – деди. –

Кырк чилтен деген биз – деди» [Орозбаков С. «Манас» [Текст] / – С. Орозбаков «Манас» эпосу 1-китеп. -Бишкек: «Кыргызстан», 1995. – 183-б.].

Ушундай эле сюжет кыргыз элинин «Чилде» тууралуу мифологиялык окуясында, «Кожоаш» кенже эпосунда жана Бугу уруусу тууралуу мифологиялык санжыра-баянда кайып дүйнөсүнөн келген каармандар адамдарга жолугуп эликтин таягына қуолган айран таштап кетет. Ушул окуядан улам кайыптан келген каармандар карапайым адамдарга менен жолукканда тагдырында чон өзгөрүүлөрдү жасаганын көрсөк болот, тактап айтканда, кыргыз элинин ишениминде кайыптан келген каарманга жолуккан инсандын тагдырында чон өзгөрүүлөр күтүп турган. Ошондой мифологиялык сюжет «Манас» эпосунда Манас баатыр менен көк бөрү болуп кубулган кайберендин жолуккан окуясында көрүнүп турат.

Кыргыз элинин Орхон-Энесай руникалык жазмасында жаңы төрөлгөн мезгилиnde ата-энеси тарабынан ысым ыйгарылган, ал эми алгачкы эрдигин жасап, элин коргой ала турган акыбалга жеткенде Эр атына алмаштырып, башка ысымга ээ болушкан. С. Орозбаков жана С. Карадаевдин вариантында кайберен менен Манастын аркасынан Чегебай үнкүргө киргендө, анын атын да Кутубий деп алмаштырат. Ал эми, С. Карадаевдин вариантында ымыркай мезгилиnde «Чон жинди» деген ат коюп, ок етпес тонун кийгендө, ок жетпес атын мингендөн кийин Манас деп атын өзгөртөт. Жыйынтыктап айта турган болсок, бала Манаска көк бөрү болуп кубулган кайберен жолугуп, жоокер Манас кылып руханий жактан кайра жаратып олтурат.

К.Г. Юнг көркөм чыгармалардагы каармандарга келген колдоочулардын психо-философиялык образын мындай мүнөздөйт: «В сказках мы снова и снова сталкиваемся с животными-помощниками. Они действуют как люди, разговаривают человеческим языком и обнаруживают проницательность и знание, недоступные человеку. Исходя из этого, мы можем говорить о том, что архетип духа находит свое выражение в облике животного [Юнг К.Г. Душа и миф шесть архетипов [Текст] / Юнг К.Г. – Киев: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996. – 264], – деп белгилейт. Кыргыз элинин элдик ишениминде бөрү эне, бугу эненин тотемдик күчү элдик аң-сезимдин байтуп катмарына терең орношуп, архетип образга айланып кеткенин баамдасак болот.

Корутундуласак, С. Орозбаковдун вариантындағы «Манас» эпосундагы алгачкы диний ишенимдер – тотемизм, анимизм, фетишизм, магиялык ырым-жырымдын көркөмдүк кызматы Манастын баатырдык образын ачып, мүнөзүнүн калыптанышына шарт түзгөн. «Кек жал Манас», «кабылан Манас», «канкор Манас», «арстан Манас», «бөрү Манас» деп аталган эпитеттери – баатырдык дұхтун символун чагылдырып турат. Айрыкча, «Манас» эпосунун сюжетинде бала Манастын баатыр Манас болуп руханий жактан кайра жаралышына көк бөрү болуп кубулган кайберендин көркөм кызматын айта кетүү негиздүү.

«Манас» эпосундагы тәцирчилик дүйнөтаанымынын концепциясы жана архетип моделгө диний мотивдердин поэтизацияланышы» деп аталган экинчи бап 2 бөлүмдөн турат. Бул бапта С. Орозбаковдун вариантындағы «Манас» эпосунун тәцирчилик дүйнөтаанымынын табияты: өнүгүү процесси; аксиологиялык баалуулуктары, өлüm-өмүр маселеси карапайып, эпос системалуу түрдө талдоого алынды. Эпостун сюжеттик-композициялык курулушуна, текстологиялык анализ жасоо аркылуу С. Карадаев жана Тоголок Молдонун вариантындағы окшоштуктары жана айырмачылыктары салыштырма метод аркылуу изилдеөөгө алынды. Айрыкча, тәцирчилик дүйнөтаанымына диний-философиялык жактан баа берилип, объективдүү анализге алынды. Андан тышкary, соңку мезгильде ислам дининин тасасири артып, «Манас» эпосунун текстерине ислам мотивдері, образдары, мифологиялык сюжеттери менен толукталган. С. Карадаев жана Тоголок Молдодон айырмаланып, С. Орозбаков ислам динин теренден өздөштүрүп, диний сюжеттерди кыргыз дүйнөтаанымына ылайыктап трансформациялаган. С. Орозбаковдун вариантында ислам динин кандай чагылдырылганы системалуу каралды.

2.1. «Манас» эпосундагы тәцирчилик дүйнөтаанымынын концепциясы. Бул бөлүмдө тәцирчилик дүйнөтаанымынын калыптаншуу процесси, шаманчылык менен тәцирчилик дүйнөтаанымынын ортосундагы өзгөчөлүктөр, аксиологиялык баалуулуктары, өлүм-өмүр маселеси каралды.

Тәцирчилик дүйнөтаанымы – элдердин аң-сезиминде мамлекеттүүлүк үчүн күрөшүп, улуу каганатты түзүү идеясы пайда болгон мезгильде эски парадигма (алгачкы диний ишенимдер) өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жоготуп, универсалдуу концепция керек болуп калган учурда пайда болгон. Жогоруда сөз кылгандаи эле, тышкы душмандардан коргонуу сыйктуу саясий-социалдык көйгөйлөрдөн улам жакын уруулар бир идея менен бир системага биригүүгө мажбур болушкан. Ошондо үй-бүлө, урук, уруу жана ақыры келип ар бир уруу бир каганатка

бириккенге тарыхый шарт түзүлгөн. Баардык урууларды башкарыш үчүн кагандык институттун сакралдуу башаты тууралуу универсалдуу идея зарыл болгон. Ошондо, тәцирчилик дүйнөтаанымы өзүнүн тарыхый миссиясын аткарган. Байыртадан көчмөн элдерде мамлекетти башкаруу системасында элди башкарып турган каган тәцирдин уулу деген ишеним болгон. Тәцирдин жердеги адилеттүүлүгүн анын уулу же элчиси ишке ашырган деп айтылат.

Хуннулардын эрте феодалдык мамлекеттинин башчысы өзүнүн падышачылык бийлигин баса көрсөтүү үчүн «шанүй» титулuna кошумча эпитетти да колдонууга умтулган. «Тенри куту», «Тәцир» б.а. «Көк ыроологон кут» деген кошумча титул дайыма «шанүй» титулунун алдына айтыла баштаган. Ал эми Моде шанүйдүн б.з.ч. 176-жылдагы, анын уулу жана мураскери Лаошан - шанүйдүн б.з.ч. 166-жылдагы кытай императоруна жиберген каттарында ушул титул кытайча которулуп берилген: «Көк дайындалган улуу хунну шанүй...» (Моде), «Көк менен жерден туулган, Күн менен айдан дайындалган улуу хунну шанүй» (Лаошан).

Мындан «Көк дайындалган» деген кытайча сез айкаши «Тенри куту» деген терминдин сезмө-сез котормосу болуп эсептелет. [К.Жусупов. Кыргыздар [Текст] /-К. Жусупов. 2-т -Б. Бийиктик, 2011.-314-6.]. Көчмөн коомунунда мамлекет башындагы хан «шанүй» же «Тәцир куту» деген титулду алып жүргөнүнүн себеби, эл башындагы инсандар Тәцирдин адилеттүүлүгүн орнотуш үчүн жетекчилик касиетке ээ болуш керек болгон.

Элдик ишенимде мамлекетти башкарған адамдын хандык белгиси төрөлүп жатканда колуна кан чөңгелдеп түшкөнү менен символдоштурган. Ал хандык бийликтин сакралдуулугун көргөзүп, жараткандан келип жатканын туондуруп турган. Бул ишеним көчмөн коомдо кагандын легитимдүүлүгүн аныктаган. Ал «Манас» эпосунда мындаи берилет:

«Эки колун толтура

Кан чөңгелдеп түшкөнү» [Китепте: Орозбаков, С. «Манас» [Текст] / – С. Орозбаков. 1-китеп. – Бишкек: «Кыргызстан». –1995. 136-6.]

«Манасын жерге түшкөнде,

Нур төгүлүп тоюнду,

Аты Манас болсун деп

Баланын аты коюлду»;

Чекеси жерге жеткени,

Асмандан кудайдын нуру чачылып,

Зилзала жүрүп кеткени» [Китепте: Карадаев С. «Манас» [Текст] / – С. Карадаев. –Бишкек: «Кыргызстан». –2013. 70-6.].

С. Карадаевдин вариантында колуна кан чөңгелдеп түшкөн жери көрсөтүлбөйт, болгону нур чачыраганы менен салыштырылат. Кыргыз элинин ишениминде кут – боз үйдүн түндүгүнөн коломтого түшөт, аны туура иш кылып, адилеттүү сөзүн айткан инсан кармап алса, кут катып калат. Ага чүпөрөк кап жасап, катып алышканын белгилешет. Ал эми кыянаттык кылып, туура эмес жолдо жүргөн адам кармап алса, кут ээрип, жок болуп кеткен.

Ал эми «Манас» эпосунда негизги каармандын колуна кан чөңгелдеп түшкөнү, күндүн нуру менен тоюнганы акыр аяты келип кан шайлланусу менен аяктаган. Саясий түшүнүктүн акыр өсүп-өнүгүшү менен бир кан болуш керек деген ойлор пайда болгон, ошондо Көк асманда бир тәцир болсо, анда бир кудай бир канды жибергенин кабар берип турат.

Мамлекеттүүлүк түптөлгөндөн кийин уруучулук мифологиялык ишенимдер структуралык өзгөрүүгө дуушар болуп, жаңы парадигмалын кыртышина ылайыкташа баштаган. Айрыкча тәцирчилик дүйнөтаанымында табиятын аныктоодо аалам жөнүндө ишенимдери чоң мааниге ээ экени талашсыз. Ошондуктан, эң алгач түрк-монгол мифологияларынын негизинде «Манас» эпосундагы тәцирчилик дүйнөтаанымында ааламдын модели тууралуу көз караштарына кайрыла кетүү негиздүү.

С. Орозбаковдун вариантында баскынчы Кыrmуз шаанын колунан Жаангер кожонун баласы Билерикти бошотуп алуу үчүн барган элдер биригип, убада-ант беришет. Ал эпосто минтип берилет:

«Убададан танганды,

Тебесү ачык көк урсун,

Төрт чарыяр көп урсун,

Төшү түктүү жер урсун,

Арбагы бийик эр урсун,

Ак пайгамбар пир урсун» [Китепте: Орозбаков С. «Манас» [Текст] / – С. Орозбаков. 1-китеп. – Бишкек: ТДВВ. – 2017. 374-6.]. «Тебесү ачык көк урсун // Төшү түктүү жер урсун» деген антташуу саптарды бир гана С. Орозбаков вариантынан гана жолуктурбайыз, ал Тоголок Молдонун, С. Карадаев, Б. Сазанов, М. Мусулманкулов сындуу ж.б. залкар манасчылардын текстеринде жолугат. Жогорку атап өткөн сездүн төркүнүндө кыргыз элинин ааламды кандай кабыл алгандыгы тууралуу маани сыйдырылган.

Орто кылымда табылган Орхон-Енисей рун жазмалардын арасынан Күлтегинге арналган эстеликте: «Үстүндө көк тәцир, астында кара жер жааралгана, эки арада киши уулу жааралган» [Орхон-Енисей тек-

тери. [Текс]/ – Малов С.Е. – Фрунзе., – 1982. 62-бет], – деген саптар да тастыктап турат. Ал эми «Манас» эпосундагы баатырга берилген туруктуу эпитеттердин бири:

«Асман менен жериндин

Тирөөсүнөн бүткөндөй [Китепте: Орзбаков С. «Манас» [Текст] / – Орзбаков С.1-китеп. – Бишкек: «Кыргызстан». – 1995. 365-б.], – деген саптарда көчмөн кыргыз эли ааламды уч катмарлуу кабыл алып келгенин көрөбүз. Алар: төбөсү ачык - көк, төшү түктүү - жер жана эки арада - киши баласы деген дүйнөтаанымды алып карасак болот.

Алтайлыктардык «Маадай кара» эпосунда жер алдынан чыккан Кара кула жер алдынагы Эрлик кандын қызын мажбурлап алып, алты айчалык окуяны алдын ала билип турат. Ал Маадай каранын элин чаап, малын алып качып, каршы чыккан элдин этин жеп, баш аламандык уюштурат. Маадай каранын жашы келип калгандыктан ага каршы чыга албай кордук көрөт. Анын уулу Көгедей мерген алтай тоолорунда чоңоюп, Кара кула менен күрөштөт.

Р. Кыдырбаевынын «В начале было слово» (2013) деген илимий монографиясында «Манас» эпосундагы каармандар архаикалык-мифологиялык эпостун элементтерин синирип турганын, жаман менен жакшынын ортосундагы тиреш орун алып, акты символдоштуруп турган – Манас, Алмамбет, Кошой, Бакай, Каныкей сыйктуу ж.б. каармандар жана караны чагылдырып турган – Конурбай, Алооке, Жолой, Нескара, Макел дөө сыйктуу ж.б. терс каармандарды мисал келтирет. Чындыгында, Манасты – «асман менен жердин тирөөсүнөн, ай менен күндүн бир өзүнөн» бүткөн зат деп сыппаттаса, ал эми Жолойду – «алты батман данды жеп, дан жыттанган чоң Жолой, алтымыш алпты бир сооп, кан жыттанган чоң Жолой» деп сүрөттөгөн. Ошондуктан, Манас, Алмамбет, Кошой, Бакай, Каныкей сыйктуу ж.б. каармандар жакшылыкты чагылдырып турган каармандар, ал эми анын душмандарын жамандыктын символун көтөрүп жүргөн, баш аламандыкты уюштуруп турушкан образ катары сыппаттайды.

Тарыхый-баатырдык эпоско трансформацияланганда көпчүлүк каармандар архаикалык-мифологиялык элементтерин жоготуп, реалдуу тарыхый каармандар менен кош бирдикте айтылып калышкан. Жыйынтыгында, Конурбай, Алооке, Эсенкан, Жолой, Нескара, Макел дөө сыйктуу ж.б. кытай-калмактар кыргыздарды талап-тоноп, кул кылган душмандардын образына айланып, ал эми Кошой, Акбалта, Манас, Алмамбет, Чубак, Каныкей, Айчүрөк сыйктуу ж.б. каармандар алардан запкы чеккен образга трансформацияланып кетишкен. Кеөнө мааниси ак менен каранын ортосундагы карама-каршылык баяндалат.

С. Орзбаковдун вариантында кайберен Манас баатырга жолугуп, «Ак жолуна киришкен, Болжоп акты бил – деди» жана Тоголок Молдонун «Сенин динин ак болсо, Ак динге кир» деди сыйктуу сөздөрдү айтып, үгүттөп кетет. Манас менен кайберендин жолугушкан окуясы катмарланып, ислам дининин мотиви менен синишип кеткенин белгилегим келет. Бул сөздүн төркүнү ислам дининдеги Аллахтын 99 атынын бири «Хак» же «Ак» деген маани эмес, көчмөн дүйнөтаанымындағы түрк мифологиясы менен шайкеш келген Тенирдин адилеттүүлүгү, тендиги жөнүндөгү ойлорго барып такалат. Кийинки убакыттарда ислам дининин таасири менен «Ак жолу», «Тенир жолу» деген маанини «Ак ислам» менен алмаштырып, кеөнө идеялар көмүскөдө калып калган. Ошондо, көк бөрү болуп кубулган кайберен Манас баатырга жолугуп, «ак жолуна» түшүп, адилеттүүлүк орнотууга үгүттөп жатат деп түшүнсөк болот.

Манаска жолугуп «Болжоп акты бил – деди» жана «Сенин динин ак болсо, Ак динге кир» деди сыйктуу саптардын көөнө мааниси – атабабаларың бири Эренде, бири теренде, бири Кырымда, бири Урумда тентип жүрөт, аларды издең таап, бириктирип. Мына ушул – ак жолу. Элинди чилдей тараткан душмандар Эсенкан, Алооке, Нескара, Жолой (кытай-калмак), мына ошолордон ата-бабаңын соөгү жаткан ыйык жерди төбелеп, басып жатат – ак мөңгүлүү Ала-Тоону бошот – мына ушул Ак жолу деп түшүнсөк болот.

Н. Бекмухамедова «Эпос «Манас»: проблема онейротопики и визионотопики (структура, функция, символика)» [Бекмухамедова Н. Х. «Эпос «Манас»: проблема онейротопики и визионотопики (структура, функция, символика) [Текст] – Бишкек: Ак-ара, 2019.-364.] деп аталган илимий эмгегинде С. Орзбаковдун вариантында 7 жолу кайберен көк бөрү Манаска көрүнөрүн белгилеген. С. Карадаевдин «Манас» эпосунда Баба Дыйкан, Шай ата, думана, кызырларды эске алганда 6 жолу, ал эми, Тоголок Молдонун «Манас» эпосунда кайберен көк бөрү Манаска 5 жолу көрүнгөнүн баамдасак болот. Жогорку мисалдарда көрүнүп турганда эле, көк жал Манас кыйын кырдаалга көптелип, жол таппай турганда жол көрсөтөт, өлүм алдында турганда колдоо көргөзүп, дух берет, пендө катары күнүмдүк көр тириликтен арылтып, кайсы бир бийиктерге ээрчитет. Айкөл Манастын баатырдык тагдырында чоң роль ойнот жатат.

«Манас» эпосундагы көк бөрү кайберендин көркөм кызматы К Г. Юнгдун теориялык көз карашына оодара турган болсок, анда кайберен көк бөрү да колективдүү бейандан айкөл Манастын аң-сезимиине келген архетип образдар болуп саналат.

Баатыр адамдар тагдырында адам катары көр оокат менен алектенбей улуу идеялар үчүн жашап калганынын себебин, коллективдүү бейандан келген архетип символ ага таасир берип, улуу идеяларды ишке ашырганга ээрчитип турганын белгилеп жатат. К. Г. Юнгдун пикирин андан ары улай турган болсок, анда: «То, что в первую очередь оказывается в нем субъектом воли, есть не он как индивид, но его произведение. В качестве индивида он может иметь прихоти, желания, личные цели, но в качестве художника он есть высшем смысле этого слова «Человек», коллективный человек, носитель и ваятель бессознательно действующей души человечества. В этом его обязанности, бремя которого нередко до такой степени перевешивает остальное, что его человеческое счастье и все, что придает цену обычной человеческой жизни, закономерно должно быть принесено в жертву» [Юнг, К. Г. Об отношении к творчеству [Текст] – Собрание сочинений Том 15. – М.: Ренессанс, 1992. – 146.], – деп белгилейт. Тактап айтканда, баатырлар адам катары жеке каалоолору, мұктаждыктары болушу мүмкүн, бирок алар карапайым адамдық бактысын идея үчүн садага чапкан баатырларга айланып калышат.

Айкөл Манас жана анын достору өмүрүн тобокелге салып, башынан кыйынчылыкты еткөрүп, ачка ток жургөн тагдырды тандап алган кадамдары жөнекөй карапайым пенде үчүн түшүнүксүз. Айкөл Манас Жакыптан калган үйүр-үйүр жылкыны, короо-короо койду мураска алып калып, калмак-кытайларга салығын берип кооп, тынч жашап журе берсе болмок. Бирок, эпикалық каарман баатырдың тагдырды тандап алып, күрөш жүргүздү. Анткени, коллективдүү бейандан келген символдор аң-сезимине кайра-кайра чагылып, ички жан дүйнөсүнө дүх берип, жан дүйнөсүн азыктаандырып турду.

Кыргыз элинде кытай-калмактар жерibiзди басып алып, элибизди ур-томмокко алып, бирин Эренге, бирин теренге, бирин Кырымга, бирин Алтайга айдал кордук көрсөткөндө элдин коллективдүү бейан катмарынан айкөл Манасты кайберен көк бөрү аркылуу жаратты. Бул кыйналган элдин каалоосу, көксөөсү, максаты деп баа берсек болот. Жалпы калайык калың жүрт кыйын күнгө кептелгенде улуттук баатырдың эңсеп, дайыма аны күтүп келген. Карапайым элдин мун-кайысын жан-дүйнөсү менен сезген адам гана архетип образдарды тутат. Ошондо элдин кайы мунун сезген баатырга элдин духу көк бөрү болуп кубулган кайберендин образында чагылып олтурат. Кытай-калмактар кыргыздардың таш-талканын чыгарып түш-тарапка чапканда, элдин башынан кара булут айланып турганда Манас баатыр мындай трагедиялуу милдетти өз мойнуна алды. Алтайдагы Жакып Манас ат-

туу балалуу болуптур деген кабарды укканда кыргыздар баш көтерүп, бириге баштаган. Манас баатырдын табиятынан улуу идея үчүн жаралган инсан экенин көрсөк болот.

Корутундуласак, С. Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосунда тенирчилик дүйнөтаанымы концепциялуу түрдө берилip, аламдын моделинен тарта жоокердин жашоо образына чейин чагылып, мамлекеттүүлүк идеясы менен паралель каралган. Төбөсү ачык – көк, төшү түктүү – жер ак менен каранын, жакшы менен жамандын күрөшүн чагылдырып, айкөл Манасты душмандардан кор болгон элин азаттыкка чыгарып, адилеттүүлүктү орното турган каарман катары элестеткен. Ал эми, көк бөрү болуп кубулган кайберендин образы Манасты ж.б. каармандарды улуу идея үчүн күрөшкөн инсан болуп жаралышына шарт түзгөн архетип образ катары элестеткен.

**2.2. «Манас» эпосундагы диний мотивдердин интерпретацияланышы.** Бул параграфта С. Орозбаковдун «Манас» эпосундагы диний мотивдер кандай көркөмдүк милдет аткарып, эпикалық каармандардын образын ачууда кандай роль ойногону анализге алынат.

Э. Абылдаевдин «Манас» эпосунун тарыхый өнүгүшүнүн негизги этаптары» (1981) деген атальштагы илимий монографиясында «Манас» эпосундагы эпикалық душмандардын тарыхый жактан калыптануу процессин анализдеген. Анда «Манас» эпосунун негизги вариантында баяндалгандай кыргыз элиниң эпикалық душманы калмак, кытай, манжу, солон, шибе деген элдер (Эсен кан, Жолой, Нескара, Алооке, Конурбай, Бороончу) баскынчылык иштери баяндалат. Ал эми аларга каршылык көргөзгөн кыргыз, казак, өзбек, каракалпак, ногай, найман ж.б. экенин көрсөттөт. Деги эле эпостун табиятында эпикалық душмандардын калыптануу процесси элдин тарыхы менен тыгыз байланышта калыптанып, көптөгөн убакыттарды башынан еткөрөү талашсыз.

Э. Абылдаевдин «Манас» эпосунун тарыхый өнүгүшүнүн негизги этаптары» (1981) «Манас» эпосундагы эпикалық душмандардын төмөн-дөгүдөй калыптануу этаптарын белгилеген: «Манас» эпосунда эпикалық душман катарында кыргыз эли тарыхта болгон кидандардын (XI-XII), монголдордун (XIII-XV), ойрот-джунгарлардын (XV-XVII), акырында маньчжурдук Цин империясынын (XVIII-XIX) агрессивдүү баскынчылыктарына каршы өздөрүнүн көз каранды болбустугу, биримдигин сактап калуу үчүн нечен кылымдар бою жүргүзүп келген патриоттук күрөштөрү закон ченемдүү түрдө катмарланып чагылган», – деп жыйынтык чыгарат [Абылдаев, Э. «Манас» эпосунун тарыхый өнүгүшүнүн негизги этаптары [Текст] / Э. Абылдаев. – Фрунзе: Илим, 1981. – 265 б.].

«Манас» эпосунун калыптаныш процессинде XI-XII кылымдагы кидандардан (соло, шибе) тарта XVIII-XIX кылымдагы цин империясы менен болгон согуштар «Манас» эпосунун сюжеттик-композициялык курулушун толуктап жүрүп олтуруп, соңку мезгилдерде диний мотивдер менен катмарланган.

Манастаанучу Ж. Орозбекова: «Мындан сырткары жалпы сюжеттик алқакта алғанда «Манаста» байыркы дүйнөлүк бони, ламаизм, бурханизм, буддизм, шаманизм, зароастризм, ислам сыйктуу диний ишенимдердин айрым элементтеринин сакталып калганын жана да аралаш учураганын көрөбүз. Бул, эпостогу этникалык катмарлардын каада-салт жерелгөлөрү чагылган жерлерде, түрдүү расмий ритуалдардын сүрттөшүнде учурайт,— деп белгилеген [Орозбекова, Ж.К. Манастаануу боюнча курсук лекциялар [Текст] Орозбекова Ж.К. –Бишкек. 2014. –226.]. Окумуштуу Ж. Орозбекова туура белгилегендей «Манас» эпосунда диний ишенимдердин көптөгөн элементтери кездешет.

Р. Кыдыраеванын көз карашында «Манас» эпосундагы калмак тематикасына арналган соңку катмарлануу процесси Джунгар мамлекетинин түптөлүшү жана Борбордук Азияда жашаган элдерди талап-тоноп, жерин тартып алуу окуялары менен байланыштуу караган. Оронгу, Жолой, Кызы Сайкал, Конурбай, Эсен кан сыйктуу эпикалык душмандардын образында архаикалык-мифологиялык образдардын элементтери жүргөнү менен калмактардын эпикалык душмандарга айланып, тарыхый-этнографиялык жактан өзгөчөлүктөрүн мисалдар менен көрсөтүп берген. Айрыкча Оронгунун образында «торопой донуз баласын, бутканада сактаган», Конурбайды сүрттөгөндө «кечилдин каны чоң калмак» деп чагылдырганын көрсөткөн.

Кыргыздар менен коншу элдердин калмактарга каршы өз эркиндигин коргогон бир нече кылымдык (14–19-кылымдар) күреши «Манас» эпосунун салттык окуяларына тарыхый фон берип тарыхый-баатырдык эпос катары калыптанышына шарт түзгөн. Калмактар эпосто салттык душман болуп баяндалып келгендигине алардын үрп-адаты, турмуш-тиричилиги жана диний ишенимдери тууралуу окуялар эпостун тексттерде көп сакталып калгандыгынан айкын байкоого болот.

«Каапырдын калкы кар экен,  
Эки мин үйдүн ичинде  
Элүү бир буту бар экен  
Чоюн, темир, жезинен  
Алтын, күмүш аралаш,  
Кашын жубар безеген.  
Айтат экен буркан – деп,

А жерде жаман иш кылбайт», – деген саптарда С. Орозбаков буддизм жана анын башкы кудайы Будда жөнүндө кыйла кабардар болгон. [Манас [Текст]: баатырдык эпос: С. Орозбаковдун варианты боюнча / С. Орозбаков. – Бишкек: Турар, 1995. – 2-т. – 802 б.]

Андан тышкары С. Карадаевде, Тоголок Молдонун вариантында «тарса» деген диний терминди жолуктура алган жокпуз. Бул терминди иран тилдүү элдер христиан динине тийиштүү несториандык агымдын өкүлдерүн «тарса» деген аталыш менен атап келишкен. Ал эми С. Орозбаковдун вариантында «Манас» эпосунда бул аталыш төмөндөгүдөй өңүттө жолугат:

«Калмак, қытай, тарса, жөөт  
Карап турган канча көп  
Өз дининче окунуп,  
Күн чыгышка бет алып,  
Көкө Тенир колдо! – деп

Батасын кылды чокунуп», – деген ыр саптарында «тарса» деген терминдин мааниси христиан дининен бөлүнүп чыккан несторчулук агым тууралуу айтылган. [Манас [Текст]: баатырдык эпос: С. Орозбаковдун варианты боюнча / С. Орозбаков. – Бишкек: Турар, 2014. – 8-9-т. 86–б.] 431-жылы Эфестик собордогу чогулушта Константинополдук архиепископ Несториан Христостун бир мезгилде кудай жана адам болгондугуна каршы чыгат. Анткени анын ою боюнча, апасы Мария адам болгон жана Христостун крестке кагылган түшүнүгүне караганда адам катары жашоодогу эрдиктери негизги орунда туруш керек деген ою менен чыгып, өз көз карашынын туткунуна айланып калган. Несториан чиркөөнүн күгүнгүктоосунан улам Азия тарапка чып, агымдын таркалышына чоң шарт түзүлгөн. Христоско адам түспөлүнө жакыныраак катары карашса да, үч кудайлык бирдикке ишениүү өкүм сүргөн. Бирок бул агымдын түрк-монгол элдеринде (уйгур, керейт, найман, меркит) кабыл алгандары да болгон. Анткени несторчулук Христостогу кудайлык жана адамдык маңызды бирдей салмакта кароо менен анын ыйык энеден түүлүшүү, адамдардын күнөөсүн жууп кийналышы, өлүп кайра тирилиши сыйкырдуу окуяга карганды адамдардын арасында жүрүп, кылган эрдиктери бааланган.

«Манас» эпосундагы калмак-қытай эпикалык душмандарынан тышкары тарса-жөөттүү душман катары эсептеп, Шоорук кан менен кармашып жатканда анын эли жана Шоорук тарса дининде болгонун белгилейт.

С. Карадаев жана С. Орозбаковдун вариантында «кызылбаш» деген сез жолугат. Бул сездүн мааниси элдин атын түшүндүрүп турганы

менен өзөгүндө диний ағымга байланыштуу ойлор камтылган. Ал эми «Манас» эпосунун тексттеринде төмөндөгүдөй мааниде жолугат:

«Калбайт мындан аман – деп,  
Калктын айткан кеби бар.  
Эрен журту кызылбаш,

Эстеп Манас мүнөзүн», – деген ыр саптарында «кызылбаш» деген аталыш Иран эли деген мааниде пайдаланылып келет. «Кызылбаш» деген сөздүн чыгыш теги Ирандагы Исмаил шахтын диний жүрүштерүнө байланыштуу айтылып калган. [Манас [Текст]: баатырдык эпос: С. Орозбаковдун варианты боюнча / С. Орозбаков. – Бишкек: Турагар, 2014. – 7-т. 550 – 6.]

Кызылбаштар Иранда, Түрменистанда жашаган түрк тилинде сүйлөгөн отуздай уруулардан диний идеология менен бериккен топ болуп саналат. Ал уруулар төмөнкүлөр: тпантуу, румлуу, устанджалуу, текели, афшар, казаклуу, баят, бахарлуу, зулкадур деген ж.б. 30 чакты уруулардын бирикмесинен түзүлгөн. Алар чачын таз кылып алыш, сакалдарын кырып салышкан. Бирок муруттарын узун кое беришкен. Исмаилдин атасы Хайдар султан езүнүн идеясын жактаган мусулмандарга башына он эки кызыл тилкеси бар чалма кийип жүрүүсүн буюрат. Ал белгишиит ағымындагы мусулмандар үчүн 12 имамдын элесин символдоштуруп турган. Ошондон тарта «кызылбаштар» деп аталып калган.

С. Орозбаков диний мектептен билим алгандан тышкary Ормон хандын айылында жашап, кыргыз элинин саясий элитасы менен пикир альшып, коомдо болуп жаткан процесстен кабардар болгон. Айрычча, Тоголок Молдо, Ы. Абдрахманов, К. Мильтаков, Алдаш Молдолов менен көп жерди кыдышып журуп, ислам дини, Ыйык Куран, пайгамбарлар тарыхы, хадистер тууралуу маалымат алыш, эпостун тексттерине чыгармачылык менен киргизген.

С. Орозбаковдун «Манас» эпосунда ислам дининин башатын Манас баатырды ислам динине киргизүү мотивдерине кайрылуу менен баштагым келип турат. Манас салбуурунда көңүл ачып жүргөндө Эмилдин Сары-Суусунан беш жуз жыл жашаган кырк чилтөн жана Айкожо жолугуп, ислам дини тууралуу көцири маалыматты алат. Мына ушундан кийин мусулман болуу ниети пайда болот. Манасты мусулман кылууда өзүңөр баамдагандай эле кырк чилтөн жана Айкожонун образдары чоң роль ойноп жатат.

«Манас» эпосунда Айкожо Мухамед пайгамбардын сахабасы болуп, ага пайгамбар таштап кеткен кылыш жана мылтык берем деп 550 жыл күтүп жүрөт. Манас деген бала төрөлүптүр деп укканда аны издеп келип, пайгамбардын белегин берип, ислам динине киргизип, ка-

зат жолуна түш деп айтып кетет. Байыркы мифтерде эпикалык каармандын курал-жарактары асмандан келген жана элинин азаттыгы үчүн күрөшкөн баатырга берилген. Мисалы: С. Карадаевдин вариантында Манас баатырга боз кисе куру асмандан түштөт. Эпоско ислам дининин таасири менен курал-жарак кудайдан келген деген мотив ыйык кишилерден келген мотив менен алмаша баштаган. Демек, Мухаммед пайгамбардын өтүнүчү менен Айкожодон кылыш менен мылтык алыш жатышы – дин үчүн күрөш деп айтып жаткан көрээз экенин баамдасак болот.

Ал эми XVI кылымдын аягында Сейф ад-дин Аксикентинин «Маджму ат-таворих» (Тарыхтар жыйнагы) деп аталган эмгегинде Айкожо (Темир кожо деп аталып кетет) деген каарман кездешет. Ал Мухаммед пайгамбардын күйөө баласы Алиниң жана кызы Фатиманың тукумдарынан тараган Орто Азияга келген имамдар болот. Бул жерде накшбандия тарихатындагы ишкия багытында жүргөн мусулман катары баяндалган. Манас менен биргеликтө Жолой менен кармашып, далай согушту башынан өткөрөт.

С. Орозбаков башка манасчылардан айырмаланып, ислам динине артыкчылык берип, андагы мифологиялык сюжеттерди, пайгамбарлар тарыхын, Курандагы аяттарды «Манас» эпосунун сюжетине кошуп, эл аралап айтып жүргөндө динди элге жайылтуунун механизми катары пайдаланган. Манастын балалык чагындагы окуяда ислам динине артыкчылык бергенге аракет кылат. Төмөнкү мисалдарда берилген:

«Улук мазар дегенди

Кыйык атып ойногон» [Манас [Текст]: баатырдык эпос: С. Орозбаковдун варианты боюнча / С. Орозбаков. – Бишкек: Турагар, 1995. – 1-т. – 174. – 6.]

«Балдарды көрсө жыйыптыр,

Мазарды көрсө кыйыптыр», [Манас [Текст]: баатырдык эпос: С. Орозбаковдун варианты боюнча / С. Орозбаков. – Бишкек: Турагар, 1995. – 1-т. – 174]

«Дубана көрсө урууптур,

Асасын тартып алыштыр,

Азапка бөөдө салыштыр» [Манас [Текст]: баатырдык эпос: С. Орозбаковдун варианты боюнча / С. Орозбаков. – Бишкек: Турагар, 1995. – 1-т. – 175]

«Кожону көрсө коркутат

Бир сабаада кымызды

Колуна берсе бир жутат» [Манас [Текст]: баатырдык эпос: С. Орозбаковдун варианты боюнча / С. Орозбаков. – Бишкек: Турагар,

1995. – 1-т. – 175], – деп бала Манастын шоктугунан улам «мазарды көрсө кыйып», «дубана көрсө уруп», «кожону көрсө коркутуп» эл арасында жаман кепке кала баштайт. Аны баамдап жүргөн Жакып, байбичесине мындай сез айтат:

«Баары сезүн бай Жакып  
Байбичеге сүйлөдү:  
«Аңдасам балаң ақыл аз,  
Жөнүн таппайт, дөөлөт мас,

Тил азар деймин динге кас» [Манас [Текст]: баатырдык эпос: С. Орозбаковдун варианты боюнча / С. Орозбаков. – Бишкек: Тураг, 1995. – 1-т. – 175], – деп тынчсызданат. Манастын балалык чагында мазарды кыйып, дубананы сабап, кожону коркутканын ислам динине кастык кылып жатат деп ойлоп койчусу Ошпурга жөнөтөт.

Ал эми С. Карадаевдин вариантында Манас жаш кезинен шок чыгып, калмак-манжулардын балдарын сабап, малын союп жеп дүрбелөң салганда Эсен канга билинип калып, Алтайдан топтогон малмұлкүмдү, байлыгымды алдырып жиберем деп коркот. Ошондуктан, аны Ошпурга койчу кылып жиберет. С. Карадаев эпикалық душман калмак-қытайлар менен болгон тирешүүдөн улам Манастын дайыны Эсенканга билинип калбасын деп жиберсе, С. Орозбаков мазарды кыйып, дубананы сабап, кожону коркуткан үчүн динге каршы болуп жатат деп жөнөтүп олтурат. С. Орозбаков ислам динине каттуу ишенгенден улам ислам дининин мотивдерин пайдаланып олтурат.

Жыйынтыктаганда, С. Орозбаковдун вариантындағы «Манас» эпосунда ламаизм (бурканизм), несторчулук (тарса), шиизм (кызылбаш) жана ислам дининин элементтери кездешет. Эпикалық душмандар ламаизм (бурканизм), несторчулук (тарса), шиизм (кызылбаш) диндерин тутуп келишсе, ал эми алар менен күрөшкөн кыргыздар, казактар, өзбектер ислам динин тутуп келген мусулман катары сүрөттөгөн. Демек, «Манас» эпосунун өзөгү кыйналган кыргыз элиниң эркиндикке болгон кыялышы, эгемендүүлүккө болгон күрөшүнөн тамыр байланап, бирок соңку мезгилдеги диний ишенимдердин таасиринен улам диний мотив менен катмарланып кеткен.

## КОРУТУНДУ

Илимий иштин аягында төмөндөгүдөй жыйынтыктар чыкты:

1. Советтик мезгилде коммунистик идеологиянын көзөмөлү аркасында «Манас» эпосундагы диний ишенимдерди анализдеренге саясий система жолтоо болуп келди. Бирок ошондой болсо дагы Б. Солтоноев,

С. М. Абрамзон, Т.Д. Баялиева, В.М. Жирмунский, Э. Абылдаев, Р. Сарыпбеков, Р. Кыдыраева сындуу окумуштуулар изилдеп, өзүнүн көз караштарын жазып келиши.

2. «Манас» эпосунда алгачкы диний ишенимдердин (тотемизм, анимизм, фетишизм) элементтери кездешет. Бул диний ишенимдер «Манас» эпосундагы архаикалык-мифологиялык образдарга таасириң тийгизип, көркөмдүк милдетти аткарып турат. Айрычча, «кек жал», «кабылан», «шер», «ажыдаар» деген эпитеттердин калыптанышына таасир берип, айкөл Манастын эпостогу мүнөзүнүн ачылышына негиз болгон.

3. Кыргыз элиниң мамлекеттүүлүгү калыптанып жатканда алгачкы диний ишенимдери парадигмалык жактан мезгил талабына жооп бере албай, табигый түрдө талкаланып, тенирчилик дүйнөтаанымынын жаралышына негиз болгон. Жыйынтыгында, тенирчилик дүйнөтаанымынын системалуу концепциясы калыптанып, кырк уруу биригип бир элди түзгөндө бир кудай тарабынан бир каган башкаралады. Ал эми, «Манас» эпосунда мамлекеттүүлүк тууралуу идеялар даңазаланып жатканын эске ала турган болсок, анда тенирчилик дүйнөтаанымынын концепциясы тууралуу айтылып жатканын баамдасак болот.

4. «Манас» эпосунун сюжеттик-композициялык курулушунда көк бөрү жана кайберендин көркөмдүк милдети алгачкы тотемдик диний ишенимдин элементтин көтөрүп жүрбейт. Ал Тенир менен кагандын ортосундагы кабарчылык функцияны аткарат. К.Г. Юнгдун илимий көз карашында элдин трагедиясын сезген, аны өз мойнуна артып, элдин жүгүн көтөрүп жүргөн сезимтал адамдарга улуттун архетип символдору, тактап айтканда көк бөрү болуп кубулган кайберендин образы чагылып, улуттук баатыр болуп калыптанышына таасир берген. Жыйынтыгында, элдин духу элдин трагедиялуу тағдырын сезе билген уулу инсандын аң-сезимине чагылып олтурат.

5. Орто Азия диндердин очогуна айланып, буддизм, ламаизм, несторчулук (тарса), шиизм (кызылбаштар), ислам сыйктуу диний агымдар өкүм сүрүп жашап турду. Бул диний ишенимдер «Манас» эпосунун текстерине манасчылар тарабынан сюжеттик-композициялык курулушуна, образдар системасына жуурулушуп, сюжеттин жандуу өнүгүшүнө таасир берип, образдардын ачылышына негиз болуп көркөмдүк деңгээлин арттырып калган;

6. С. Орозбаков кырк чилтен, Айкожонун образын ислам дининдеги пайгамбарлар тарыхы, мифологиялык образдар менен бир окуяга келтирип, аны манасчылык өнөрү менен ырга айлантып, эпостун тексте-

рин диний мотивдер менен байыткан. С. Орозбаковдун вариантындағы «Манас» эпосунда ислам дини кыргыз маданияты менен айкалышып, көчмөн кыргыз элинин дүйнө таанымын ислам дининин символдору менен берген. Айрыкча, С. Орозбаков ислам мифологиясын, пайгамбарлар тарыхын ақындық таланты менен көркөм иштеп чыккан.

7. «Манас» эпосуна убакыттын өтүшү менен көптөгөн диний мотивдердин элементтери келип кирип, көркөмдүк милдетти аткарып калган. Башка манасчылардан айырмаланып, С. Орозбаков да көптөгөн диний ишенимдерди синтездеп, эпостун текстерине киргизе алган. Айрыкча, христиан дининдеги несторчулук «тарса», ислам дининдеги накшбандия тарихатындағы идеялар кездешет. Мындай көрүнүш С. Карадаев, Тоголок Молдонун текстеринде кездешкен эмес.

## ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР

Диссертацияда алынган алынган илимий жыйынтыктар кыргыз фольклористикасынын жаңы бағытта изилденишине, кыргыз фольклористикасындағы диний мотивдерди концепциялуу караганга олуттуу кошумча болуп бере алат. Бирок ошондой болсо дагы илимий иштин көлөмүне байланыштуу көптөгөн маселелер каралбай калганын эске сала кетели. Ошондуктан, төмөнкү маселелер боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүүге болот:

1. «Манас» эпосундагы мезгил-мейкиндик категориясынын көмдүк милдети.

2. «Манас» эпосундагы ислам дининин орду – сюжеттик-композициялык курулушуна, образдар системасына, поэтикалык өзгөчөлүгүнө тийгизген таасири.

3. «Манас» эпосундагы архаикалык-мифологиялык катмардын аналитикалык психологиянын теориялык-методологиялык алкагында.

4. «Манас» эпосундагы өлүм-әмүр концепциясы.

5. «Манас» эпосундагы адам концепциясы.

Диссертациянын негизги жоболору темөнкү эмгектерде чагылдырылды

1. Сабыр, у. А. «Манас» сезү жана дин [Текст] / А. Сабыр уулу // Адабият жана искусство маселелери. – 2015. – №1. – 228-233-б.

2. Сабыр, у. А. «Манас» эпосунда ислам дининин кыргыз дүйнөтаанымына ылайыкташып трансформацияланышы [Текст] / А. Сабыр уулу // Юнусалиев окуулары. – 2015, 327-332-б.

3. Сабыр, у. А. «Манас» эпосунда байыркы анимисттик түшүнүктүн орун алыши [Текст] / А. Сабыр уулу // Жыйнак: «Манас» эпосу жана кыргыз элинин дүйнөтаанымы. Бишкек, –2015. 143-149-б.

4. Сабыр, у. А. «Манас» эпосунда диний ишенимдердин орун алыши» [Текст] / А. Сабыр уулу // “ALATOO ACADEMIC STUDIES”. – 2016. –№3.356-361.

<https://drive.google.com/file/d/1RxGmWNBUIT62hwkcv4dpRS61adBv7b/view?usp=sharing>

5. Сабыр, у. А. Кечмөндөрдүн тәцирчилик дүйнөтаанымындағы эстетикалык баалуулуктары [Текст] / А. Сабыр уулу // Материалы международной научно-практической конференции «IX Дулатовское чтение» на тему «М.Х. Дулати и тюркский мир» посвященной 25 летию Независимости Республики Казахстан. –2016. 254-259-б.

6. Сабыр, у. А. «Манас» эпосунда ислам динин алган орду» [Текст] / А. Сабыр уулу // «Айтматов окуулары –2016» Эл аралык илимий практикалык конференциянын материалдары «Ысык-Көл форумунун» 30 жылдыгына арналат.– 2016. 394-399-б.

7. Сабыр, у. А. «Манас» эпосундагы күт түшүнүгүнүн генезиси» [Текст] / А. Сабыр уулу // Известия Вузов. – 2020. – №6., 310-313-б.

[http://science-journal.kg/media/Papers/ivk/2020/6/IVK6\\_2020г\\_310-313.pdf](http://science-journal.kg/media/Papers/ivk/2020/6/IVK6_2020г_310-313.pdf)

8. Сабыр, у. А. Отражение культа веры в тенгри в кыргызском эпосе «Манас» [Текст] / А. Сабыр уулу // Известия Вузов. – 2020. № 6., 314-318-б.

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46301658>

9. Сабыр, у. А. Кыргыз элинин ислам динин кабыл алуудагы обьективдүү жактары («Манас» эпосунун негизинде) [Текст] / А. Сабыр уулу // ALATOO ACADEMIC STUDIES”. – 2021. №3. –203-210-б.

<https://drive.google.com/file/d/1B7TOvHGIa0ch8C92dFwC4hx7EKjju5/view?usp=sharing>

10. Сабыр, у. А. «Манаска» ат коюлушунун философиялык мааниси (С. Орозбаков жана Тоголок Молдонун вариантынын негизинде) [Текст] / А. Сабыр уулу // Вестник КГУСТА им. Н.Исанова. – 2021. № 4 (74), 625-628.

<https://vestnikksucta.kg/wp-content/uploads/2021/4/625-628.pdf>

11. Сабыр, у. А. «Манас» эпосундагы жана ислам дининдеги философиялык паралелдер [Текст] / А. Сабыр уулу // Вестник КГУСТА им. Н.Исанова. – 2021. №4 (74), 629-633-б.

<https://vestnikksucta.kg/wp-content/uploads/2021/4/629-633.pdf>

**Сабыр уулу Амангелдинин «Манас» эпосундагы диний түшүнүктөрдүн калыптануу эволюциясы» (С. Орозбаковдун варианты боюнча) деген темадагы 10.01.09 – фольклористика адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасының изденип алуу үчүн жазылган кандидаттык диссертациясының**

## РЕЗЮМЕСИ

**Түйүндүү сөздөр:** архетип символдор, анимизм, алгачкы диний ишеним, диний ишеним, ислам, көркөмдүк милдети, «Манас», манасчы, тотемизм, төцирчилик, фетишизм, эволюция, эпос.

**Изилдөөнүн объектиси:** Залкар манасчы С. Орозбаковдун вариантындағы «Манас» эпосунун академиялык басылышындағы тексттер изилдөөнүн объектиси болуп саналат.

**Изилдөөнүн предмети:** С. Орозбаковдун вариантындағы диний ишенимдердин эволюциялык калыптанышы. С. Орозбаковдун башка манасчылардан айырмалап турган езгөчөлүктөрүнүн бири диний мотивдерди, окуяларды, мифологиялык түшүнүктөрдү эпостун тексттегине киргизип, динди жайылтууну максат кылган.

**Изилдөөнүн максаты:** С. Орозбаков варианты боюнча «Манас» эпосунда диний ишенимдердин көркөм чагылдырылышы – алардын эволюциясын, символдорун, функцияларын кароо жана аларды комплекстүү талдоо, ошондой эле С. Карапаев жана Тоголок Молдонун варианттарындағы диний мотивдердин оқшоштуктарын жана айырмачылыктарын анализге алуу болуп саналат.

**Изилдөөнүн методдору:** тарыхый-салыштырма, салыштырма-типологиялык жана аналитикалык психология.

**Изилдөөнүн натыйжалары жана илимий жаңычылдыгы:** С. Орозбаковдун «Манас» эпосундагы диний ишенимдердин көркөм табиятын комплекстүү талдоо алардын эволюциялык өнүгүү процессин, символдук маанилерин чечмелөө алгачкы жолу тарыхый-салыштырма, салыштырмалуу типологиялык методдорунан тышкary аналитикалык психологиянын методологиялык негиздерин колдонуу менен ишке ашырылды.

**Колдоону боюнча сунуштар:** Диссертациялык иш «Манас» эпосун андан ары изилдөө үчүн белгилүү бир деңгээлде жардам берет. Алынган натыйжалар жалпы билим берүүчү мектептерде жана ЖОЖдордо «Манас таануу» курсун окутуу процессинде колдонулушу мүмкүн.

**Колдоону чойресү:** Диссертациянын жобосуна жана жыйынтыктарына ылайык «Манас» эпосун изилдөөдө жана анын актуалдуу маселелерин андан ары иштеп чыгууда колдонулат.

## РЕЗЮМЕ

диссертации Сабыр уулу Амангелди на тему: «Эволюция формирования религиозных понятий в эпосе «Манас» (по варианту С. Орозбакова), представленная на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.09 – фольклористика

**Ключевые слова:** эпос, «Манас», религиозные верования, ранние верования, тотемизм, анимизм, фетишизм, төцирчилик, исламская религия, эволюция, художественная функция, архетипические символы, манасчи.

**Объект исследования:** объектом исследования являются тексты академического издания эпоса «Манас» в варианте С. Орозбакова.

**Предмет исследования:** Художественных особенностей религиозных верований по эпосу «Манас» С. Орозбакова. Является научный анализ художественных особенностей религиозных верований по эпосу «Манас» С. Орозбакова и их сравнение с вариантами эпоса С. Карапаева и Тоголок Молдо.

**Цель исследования:** является рассмотрение художественного отражения религиозных верований в эпосе «Манас» по варианту С. Орозбаков – их эволюции, символов, функций и осуществление их комплексного анализа, а также рассмотрение сходств и различий религиозных мотивов в эпосе «Манас» по вариантам С. Карапаева и Тоголок Молдо, объективная научная оценка творческого мастерства сказания эпоса вышеуказанными манасчи.

**Методы исследования:** историко-сравнительная, сравнительно-типологическая и аналитическая психология.

**Научная новизна исследования.** Впервые осуществлен комплексный анализ художественной природы религиозных верований, их эволюционное развитие, символическое положение по варианту эпоса «Манас» С. Орозбакова, а также впервые проводится в устном народном творчестве с использованием историко-сравнительных, сравнительно-типологических методов и методологических основ аналитической психологии исследование религиозных верований кыргызского народа.

**Предложение по использованию:** Выводы диссертации могут быть использованы в дальнейшей разработке ряда актуальных проблем при исследовании эпоса «Манас». Материалы, теоретико-методологические принципы диссертации могут быть использованы по широкому спектру научно-учебной деятельности (лекции, семинарские занятия, методические разработки, теоретические конференции и т.д.).

**Область применения:** Диссертационная работа может быть в определенной степени подспорьем для дальнейшего исследования эпоса «Манас». Полученные результаты могут быть использованы в процессе преподавания курса «Манасоведение» в общеобразовательных школах и вузах.

## RESUME

dissertations of Sabyr uulu Amangeldi on the topic: "The evolution of the formation of religious concepts in the epic "Manas" (according to the version of S. Orozbakov), submitted for the degree of Candidate of Philological Sciences in the specialty 10.01.09 - folklore studies

**Keywords:** epic "Manas", religious beliefs, early beliefs – totemism, animism, fetishism, teirchilik, Islamic religion, evolution, artistic function, archetypal symbols, manaschi.

**The object of the study:** The article is a scientific analysis of the artistic features of religious beliefs based on the epic "Manas" by S. Orozbakov and their comparison with the variants of the epic by S. Karalaev and Togolok Moldo.

**The purpose of the dissertation work:** The aim is to consider the artistic reflection of religious beliefs in the epic "Manas" according to the variant of S. Orozbakov – their evolution, symbols, functions and the implementation of their complex analysis, as well as the consideration of similarities and differences of religious motives in the epic "Manas" according to the variants of S. Karalaev and Togolok Moldo, an objective scientific assessment of the creative skill of the epic legend by the above-mentioned manaschi.

**Theoretical and practical significance of the study:** The dissertation work can be to a certain extent an aid for further research of the epic "Manas". The results obtained can be used in the process of teaching the course "Manas Studies" in secondary schools and universities.

**Scientific novelty of the research:** For the first time, a comprehensive analysis of the artistic nature of religious beliefs, their evolutionary development, symbolic position according to the version of the epic "Manas" by S. Orozbakov was carried out, and also for the first time a study of the religious beliefs of the Kyrgyz people is carried out in oral folk art using historical-comparative, comparative-typological methods and methodological foundations of analytical psychology.

**Scope of application:** The conclusions of the dissertation can be used in the further development of a number of topical problems in the study of the epic "Manas". The materials, theoretical and methodological principles of the dissertation can be used for a wide range of scientific and educational activities (lectures, seminars, methodological developments, theoretical conferences, etc.).

